

Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 10.24.699 диссертациялык кеңештин эксперттик комиссиясынын мүчөсү, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз -Казак университетинин доценттин милдетин аткаруучу Бактыгүл Балтабаевна Нарматованын Алишова Изат Култаевнанын “Тектеш эмес тилдердеги тууганчылык терминдердин өзгөчөлүктөрү (кыргыз жана англис тилдеринин материалдарында)» деген темада 10.02.20 – тектештирме тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишине

КОРУТУНДУСУ

1. Диссертациялык кеңешке диссертацияларды коргоого кабыл алуу укугу берилген адистикке иштин дал келиши. Алишова Изат Култаевнанын “Тектеш эмес тилдердеги тууганчылык терминдердин өзгөчөлүктөрү (кыргыз жана англис тилдеринин материалдарында)» аттуу темадагы филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган илимий эмгеги диссертациялык кеңештин багытына, ал эми изилдөө ишинин мазмуну, концептуалдык негизи 10.02.20 – тектештирме тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистигине шайкеш келет.

2. Иштин максаты - англис жана кыргыз тилдериндеги тууганчылык терминдердин келип чыгышын, өнүгүшүн, жалпы семантика-структуралык, семантика-функционалдык, стилистикалык өзгөчөлүктөрүн салыштырып изилдөө саналат.

Бул максаттарды ишке ашырууда төмөнкү конкреттүү милдеттер чечилген:

1. кыргыз жана англис тилдериндеги ар кандай булактардан алынган туугандык аталыштар системалаштырылган жана этимологиясы аныкталган;
2. кыргыз жана англис тилдериндеги тууганчылык терминдердин (ТТ) жалпы жана өзгөчө касиеттерин сыпаттоо менен алардын семантика-структуралык илик жүргүзүлгөн;
3. эки тилдеги түз жана кыйыр тууганчылыкты туюндурган лексикалык каражаттарга семантикалык-функционалдык талдоо жүргүзүлгөн;
4. салыштырылып жаткан тилдердеги тууганчылык ар бир терминдин компоненттеринин семантикалык структураларынын интегралдык жана дифференциалдык (жеке) белгилери аныкталган;
5. изилденип жаткан тилдердеги туугандык жакындык иерархиясындагы терминдердин мазмунундагы нейтралдык-экспрессивдүү, денотативдик-коннотативдик, алгачкы-деривациялык, имплициттик-эксплициттик семалар аныкталган жана аларга мүнөздөмө берилген;

6. эки тилдеги туугандык терминдердин ортосундагы гетерогендик-гомогендик, гетеронимиялык, гиперонимиялык катыштарга мүнөздөмө берилген;
7. кыргыз жана англис тилдериндеги ономазиологиясы, топонимикасы менен антропонимикасындагы туугандык терминдерге тиешелүү аталыштар иликтелген.

3. Теманын актуалдуулугу.

Тууганчылык терминологиясынын татаалдыгы жана ар тараптуулугу тууганчылык түшүнүгүнүн өзү маданий жана тарыхый кубулуштарга таандык социалдык, тарыхый, аксиологиялык өңдүү бир катар аспектилерге ээ адамзаттык масштабдагы түшүнүк экендиги менен шартталган. Ошол себептүү тууганчылык терминологиясын изилдөө интердисциплинардык мүнөзгө ээ. Тагыраак айтканда, аны изилдөө тилдик алкактан чыгып, жогоруда саналып өткөн өңүттөрдөн каралчу маселелерди да ар тараптуу иликтөө зарылдыгын жаратат. Мындан тышкары сөз болуп жаткан объектинин тарыхый өңүтү байыркы европалыктар коомундагы матриархаттын же патриархаттын үстөмдүгүнөн тартып, коомдук формацияларга түздөн-түз байланышкан маселелердин бүтүндөй комплексин өзүнө камтышы, биздин изилдөө ишибизде карала турган проблеманын тамырынын тереңдигинен, материалдардын кеңири масштабынан кабар берет. Атап айтканда, тилдердин ортосундагы тектештик параметрлерин аныктоодо, фонетикалык мыйзам ченемдүүлүктөрдү изилдөөдө тууганчылык байланыштарды туюндурган лексикалык каражаттар өзгөчө ролго ээ экендигин белгилөөгө болот. Ошондой болсо дагы тууганчылыкка байланыштуу айрым сөздөр башка тилдик каражаттардай эле пассивдүү лексиканын катарына кирүү менен, акырындап такыр колдонуудан чыгып калуусу да толук ыктымал. Албетте, мындай өзгөрүүлөрдүн келип чыгуу себептери коомдогу өзгөрүүлөргө, социалдык-экономикалык мүнөздөгү факторлорго байланыштуу экендиги белгиленип жүрөт. Ал эми тектеш жана тектеш эмес тилдердеги тууганчылык лексикасынын салыштырма планда изилдениши өзүнчө өңүт катары эсептелүү менен, мында сөз болуп жаткан тилдик каражаттардын семантика-функционалдык табияты изилдөөгө алынат. Биздин изилдөө ишибизде да агглютинативдүү же жалгашма тил катары эсептелген кыргыз тили менен аналитикалык англис тилиндеги туугандык терминдер (ТТ) салыштырылып, алардын семантика-функционалдык табиятындагы жалпылыктар менен айырмачылыктар аныкталып, ошону менен эле бирге колдонулуу чөйрөлөрү, коммуникативдик потенциалы өңдүү бир катар маселелер контрастивдик өңүттөн изилдөөгө алынган. Андыктан кыргыз тил илими жаатында кыргыз тилиндеги тууганчылыкка байланышкан терминдер менен алардын англис тилиндеги функционалдык аналогдору жогоруда саналып өткөн өңүттөрдөн салыштырылып изилденбегендиги изилдөө ишинин **актуалдуулугун** айгинелейт.

Демек, изилденүүчү И.К.Алишованын иши жекече демилге менен аткарылып, кыргыз тили жана жалпы эле тил илиминдеги орчундуу

маселелерди илимий негизде иликтеп чыгуусу менен айырмаланат. Диссертациялык иш Кыргыз Республикалык Эл аралык университетинин филология жана коммуникация кафедрасынын илимий-изилдөө иштеринин тематикалык планына кирет.

Диссертация киришүүдөн, үч баптан, корутундудан, колдонулган адабияттардын тизмесинен турат. Иштин киришүү бөлүгү бул бөлүмгө коюлуучу талаптарды толук камтып, так, ырааттуу, түшүнүктүү иштелген.

4. Илимий жыйынтыктары.

4.1. Иштин диссертациялык изилдөөлөргө коюлуучу талаптарга жооп бере турган жаңылыгы.

1-натыйжа. Жаңы. Туугандыктын көптөгөн социо-биологиялык касиеттерине ылайык, ар кайсы элдердеги тууганчылык терминдеринин түзүлүшү, ырааты ар башкача жайгаштырылган; мындай "катмарлануу" ыкмасы туугандык системанын ар бир элдеги өзгөчөлүгүн аныктады (1.1., 1.2., 1.3., 2.1.).

2-натыйжа. Жаңы. Тууганчылык тутуму үй-бүлөлүк мамилелердин ар кандай түрлөрү чагылдырылган терминдер менен, ошондой эле белгилүү бир социалдык мамилелер тутуму менен байланыштуу (2.3., 2.4., 3.2., 3.3., 3.4.).

3-натыйжа. Жаңы. Салыштырылып жаткан тилдерде тууганчылык терминдеринин системасынын өнүгүшүнүн жалпы тенденциялары полисемиянын пайда болушунан, терминдердин пассивдүү лексикага, атап айтканда, архаизмдерге айланышынан, тууганчылыктын жана тууганчылык касиеттин конкреттүү терминдеринин сандык кыскарышынан, тууганчылыктын көптөгөн терминдеринин маанилеринин семантикалык трансформацияларга кабылышынан байкалат (2.3., 2.4.).

4-натыйжа. Жаңы. Салыштырылып жаткан тилдерде тууганчылык иерархиясы тарыхый, маданий, биосоциалдык факторлор аркылуу аныкталып, ал факторлордун таасири тилдик каражаттар аркылуу чагылдырылат (2-3 - баптар, 3.1., 2.2.).

5-натыйжа. Жаңы. Туугандык терминдерине экспрессивдүү жана эмоционалдык түс мүнөздүү. Тууганчылык терминдеринин эң көп саны кыргыз тилинде кездешет жана туугандык мамилелердин структурасынын эң кеңири деталдуулугунун көрсөткүчү болуп саналат, бул кыргыз коомунун турмушундагы сакталып калган актуалдуулуктан кабар берет (3.1., 3.2., 3.4.).

6-натыйжа. Жаңы. Теманын илим-изилдөө мекемелеринин долбоорлору жана мамлекеттик программалар менен байланышы маселен социология жана антропологияда тектеш терминдерди изилдөө ар кандай коомдордун социалдык структураларын, үй-бүлө динамикасын жана маданий өзгөчөлүктөрүн талдоого жардам берет. Ал эми экономикада үй-бүлөлүк бизнестин жана социалдык капиталдын контекстинде тууганчылыкты изилдөө экономикалык өз ара аракеттенүүнү жана рыноктун динамикасын талдоо үчүн маанилүү болушу мүмкүн.

Ошентип, туугандык терминдер көптөгөн илимий тармактар менен байланышат, алардын өнүгүшүнө жана тармактар аралык изилдөөлөрдүн тереңдешине салым кошот.

4.2. Диссертациялык иштин мазмунунан чыгарылган ар бир илимий натыйжанын негизделүү жана тастыкталуу даражасы.

1-натыйжа ынанымдуу.

Кыргыз, англис тилдериндеги тууганчылык атоолордун жалпы жана өзгөчө сапаттарга ээ салыштырма-типологиялык моделинин иштелип чыккан (1.3., 1.4.)

2-натыйжа негиздүү. ТТнын эки тилде гиперонимдик - гипонимдик, гетерогендүү - гомогендүү, денотативдик - коннотативдик, нейтралдуу - экспрессивдүү / эмоционалдуу, башкы- кошумча, алгачкы - дериваттык ж.б семаларынын аныкталып сыпатталган (5.3., 5.4.).

3-натыйжа ишенимдүү. Тууганчылык байланыштардын эки тилдеги номинанттарынын этимологиясы, эволюциясы, семантикалык жактан байышы жана бутактанышына тиешелүү мурда белгисиз болгон айрым маалыматтардын ачыкталып көрсөтүлгөн (1.4., 3.2., 3.4., 4.3., 4.4.).

4-натыйжа негиздүү. Англис ТТны кыргыз аудиториясында өздөштүрүүгө ыңгайлуу ыкмалар сунушталган (3-бап, 5-бап, 2.3.).

5-натыйжа да негиздүү. Кыргыз жана англис тилдериндеги онамациясы, этимологиясы, топонимикасы менен антропонимикасындагы ТТдерге тиешелүү аталыштарды иликтелген (2.4., 5.1., 5.2.).

5. Квалификациялык белгилерге дал келиши.

1. Диссертациянын жыйынтыктарынын мүнөзү:

1.1. Илимий чөйрөсүнө жана темасына жараша илимий жактан жаңы негизделген техникалык иштеп чыгууларды түшүндүрүү.

2. Диссертациянын жыйынтык жаңылыктарынын деңгээли.

2.1. Жыйынтыктарынын дээрлик бардыгы жаңы деп эсептелет.

3. Диссертациянын жыйынтыктарынын баалуулугу.

3.2. Жогору.

4. Диссертациянын темасынын пландуу изилдөөлөр менен байланышы.

4.2. Тема тармактык программага, илимдер академиясынын же мекеменин тематикалык планына кирет.

5. Прикладдык мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын пайдалануу деңгээли.

5.3. Тармактын масштабында

6. Прикладдык мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын кеңири пайдалануу боюнча сунуштар.

6.1. Кеңири пайдаланууну талап кылат.

6. Алынган жыйынтыктардын практикалык мааниси.

Изилдөөдөн алынган тыянак-натыйжаларды кыргыз жана англис тилдериндеги тууганчылыкка байланышкан тилдик каражаттардын

каторулушуна жана изилденишине көмөк көрсөтөт, ошону менен эле бирге англис-кыргыз жана кыргыз-англис терминологиялык сөздүктөрүн түзүүдө, англис тилин кыргыз мектептеринде окутууда, кыргыз жана англис тилдеринин тарыхый лексикологиясы, семасиологиясы боюнча окуу куралдарын, типтүү жана жумушчу программаларды, лекциялык курстардын тексттерин даярдоодо теориялык материал катары жана “Текстке лингвистикалык талдоо”, “Көркөм чыгарманы талдоо” сыяктуу курстардын мазмунуна иштеги факт-материалдар, натыйжа-тыянактар, жоболор фактыларды маалымат билдирүүчү материалдар катары пайдаланууга болот.

7. Диссертациянын негизги жоболорунун, жыйынтыктарынын, мазмунунун жетиштүү санда жарык көрүшү.

Изилдөөнүн негизги мазмуну 13 илимий макалада чагылдырылып, анын ичинен КРнын Жогорку аттестациялык комиссиясы сунуштаган мезгилдүү басылмаларда 9 макала, РИНЦ системасы аркылуу индекстелүүчү чет элдик журналдарда 4 макала жарык көргөн. Булардын баары ишке түздөн-түз тиешелүү.

1. **Алишова, И. К.** Кыргыз жана англис тилдериндеги туугандык, жакындык мамилени билдирген сөздөргө структуралык анализ [текст] / И. К. Алишова // К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин жарчысы. – 2010. – №1 (16) – стр. 135-136.
2. **Алишова, И. К.** Лексико-семантическое значение терминов родства «күйөө- husband» в кыргызском и английском языках» [текст] / И. К. Алишова // К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин жарчысы – 2011. – №1 (18) – стр.167-169. <http://www.elibrary.ru>
3. **Алишова, И. К.** Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы туугандык жакындыкты билдирген сөздөрдүн котормодо берилиши (кыргыз англис тилдеринин негизинде) [текст] / И. К. Алишова// Жусупа Баласагына атындагы Кыргыз Улуттук Университеттин жарчысы. – 2012. – № 4 – стр. 74-78.
4. **Алишова, И. К.** Кыргызские термины родства в составе имен собственных [текст] / И. К. Алишова// Вестник Казахского национального университета. Серия филологическая. – 2012. – №2 (136) – стр. 48-50.
5. **Алишова, И. К.** Туугандык жакындык терминдердин эркелетүүдөгү колдонулушу [текст] / И. К. Алишова// К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин жарчысы. – 2012, №(23) – стр. 224-225. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id>
6. **Алишова, И. К.** Проблемы перевода терминов родства с кыргызского на английский язык [текст] / И. К. Алишова // Вестник Международный университет Кыргызстана – 2012. – №2 (22) – стр. 106-108. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27593573>
7. **Алишова, И. К.** Тектеш эмес тилдердеги макал-лакаптарда аялдын образынын берилиши [текст] / И. К. Алишова // Вестник Международного Университета Кыргызстана. – 2013. – № 2(24). – стр. 59-61
8. **Алишова, И. К.** Улуттук өзгөчөлүктөрдү англис тилине которуудагы кыйынчылыктар [текст] / И. К. Алишова // Кыргызский

государственный университет строительства, транспорта и архитектуры – 2015. – №1(47) – стр. 6-8. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24329938>

9. **Алишова, И. К.** Туугандык жакындык терминдердин жаш курак өзгөчөлүктөрүнө карай берилиши [текст] / И. К. Алишова // Вестник Кыргызский национальный университет им.Ж.Баласагына. – 2017.– (2) – стр.75-76. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44906333>
10. **Алишова, И. К.** Представление концепта «Семья» в разных культурах [текст] / И.К. Алишова, М. Сатыбалдиева // Вестник Международный университет Кыргызстана. – 2021 – №3 (44) – стр.13-17. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47195311>
11. **Алишова, И. К.** Котормодогу тилдик дүйнө таанымдын семиотикасы (англис жана кыргыз тилдеринин негизинде) [текст] / И. К. Алишова, Турар кызы М // Вестник Международный университет Кыргызстана. – 2023. – №1– (49) – стр. 51-54. <https://elibrary.ru/item.asp?id=54088132>
12. **Алишова, И. К. М.** Алишованын “Асек” аңгемесине концептуалдык талдоо [текст] / И.К. Алишова, Турар кызы М // Вестник Международный университет Кыргызстана. – 2023. – №1 (49) – стр. 53-58. <https://elibrary.ru/item.asp?id=54088131>
13. **Алишова, И. К.** Английское местоимение и его функциональное соответствие в кыргызском языке [текст] /И. К.Алишова, М.Бектемирова // Вестник Международный университет Кыргызстана. – 2023. – №1 (49) – стр. 63-67. <https://www.kyrlibnet.kg/item.asp?id=47195311>
14. **Алишова, И. К.** Тууганчылык терминдеринин макал-лакаптардагы колдонулушу [текст] /И. К. Алишова // Международный научный журнал «Alatoo Academic studies».– 2023. – №3 – стр. 205-212. <https://doi.org/10/17015/aas/2023.233.22-0,203>.
15. **Алишова, И. К.** Знание семи предков или роль генеалогии в кыргызской обществе [текст] / И. К. Алишова // Международный журнал “Бюллетень науки и практики”. – 2023. – №11 – стр. 505-508. <http://www.bulletennauki.ru/> – 0,267.
16. **Алишова И. К, Козуев Д. И.** Ономазиологический аспект терминов родства в кыргызском и английском языках [текст] / И.К.Алишова, Д.И.Козуев // Международный журнал “Бюллетень науки и практики”. – 2025. - Т. 11. - №1. - С. 380-384. <http://www.bulletennauki.ru/>. <http://doi.org/10/33619/2414-2948/110/45-0,262>

8. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна шайкеш келиши.

Авторефератта диссертациянын негизги мазмуну кыскача чагылдырылган. Автореферат диссертацияга шайкеш келип кыргыз, орус жана англис тилиндеги резюмеси бар.

9. Диссертациянын мазмунунда жана түзүлүшүндө кездешкен кемчиликтер.

1. А дегенде кыскартыла турган сөз жөнүндө түшүндүрмө берилбей туруп, мазмунда кыскартууну кездештиребиз. Мисалы: ТТ– 4б., ТТдеринин эмес

ТТнын, ТТдерге эмес ТТга деп кыскартуунун шарты боюнча берилсе туура болмок.66.

2. Диссертациялык иште орфографиялык, пунктуациялык, стилдик, техникалык каталарга жол берилген. Мисалы: түшүндүрөт, торт эмдер (71б.), зарылчыл(д)ыгы (15б.), (138 – беттеги таблицкага номер берилбей калган, 147-бетке ата теги – ancestors гиперонимин кошуп коюууну сунуштайм.

3. Адам аттарын жазууда кыскартылган ысымдарды фамилиясынан ажыратып ташымалдаган учурлары кездешет. Маселен: Мурунку сапта А.В. кийинки сапта Суперанская (129б.), мурунку сапта Х. кийинки сапта Л. Ханмагомедов (129б.), мурунку сапта А. кийинки сапта Смит ж.б. Эреже боюнча кыскартылган бөлүгүн фамилиядан ажыратылбайт.

4. Хронология библиографияда сакталбай калган учурлар сейрек болсо дагы кездешет: 66-67 (166б.) (2001, 1995), 30,31 (162б.) (1981, 1980)ж. б. эмгектер орун алмашышы керек, анткени кийинкилери мурун жарык көргөн.

Жогоруда келтирилген мүчүлүштүктөр иштин беделин түшүрбөйт, сапатынын жакшырышына өбөлгө түзөт.

10. Жетектөөчү мекемени, расмий оппоненттерди дайындоо боюнча сунуш.

Жетектөөчү мекеме: К.Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасы сунушталат. Дареги: 722360, Кыргыз Республикасы, Каракол шаары, Ж. Абдрахманов көчөсү, 103.

Расмий оппоненттер:

Жумалиев Самат Субанкулович – филология илимдеринин доктору, (10.02.01 – кыргыз тили), доцент, И. Арабаева атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институтунун директору.

Эмгектери:

1. Жумалиев, С. С. “Манас” жана Ч. Айтматов: тарых, тил жана адабияттагы тарыхый чындыктын байланышы (“Манас” эпосунун хроно-топологиялык стратификациясы). [Текст]: С. С. Жумалиев // Известия вузов Кыргызстана. – Бишкек, 2019. – 212-218-бб.

2. Жумалиев, С. С. Алтай теориясы: кыргыз жана монгол тилдериндеги лексикалык параллелдер. [Текст]: С. С. Жумалиев // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2020. – 128-133-бб.

3. Жумалиев, С. С. Кыргыз тилинин тарыхы (Эң жаңы доордогу кыргыз тили). [Текст]: окуу китеби / С. С. Жумалиев. – Бишкек: “Улуу тоолор, 2021. – 328 б.

4. Жумалиев, С. С. Кыргыз тилинин сөздүк курамынын тарыхый катмарлары. [Текст]: С. С. Жумалиев // Известия вузов Кыргызстана. – Бишкек, 2021. – 142-146-бб.

5. Жумалиев, С. С. О методологии современной экспериментальной психолингвистики. [Текст]: С. С. Жумалиев // Известия вузов Кыргызстана. – Бишкек, 2022. – 255-258-бб.

6. Жумалиев, С. С. Байыркы түрк жана эски жазма адабий тилдери. – Бишкек, 2023. – 132 б.

Бектурова Анархан Абдыжалиевна - филология илимдеринин кандидаты, (10.02.20 – тектештирме тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими) Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Гуманитардык факультетинин филология бөлүмүнүн доценти.

Эмгектери:

1. Бектурова, А. А. символ «Барс» в кыргызской языковой картине мира / А. А. Бектурова, Г. А. Байгобылова, Ж. Б. Чотиев // Общество, язык и культура XXI века : Материалы XXXVIII Международной научной онлайн-конференции, посвящённой 25-летию юбилею Кыргызско-Турецкого университета «Манас», Санкт-Петербург-Бишкек, 29–30 апреля 2021 года. – Санкт-Петербург-Бишкек: Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт иностранных языков», Кыргызско-Турецкий университет «Манас», 2021. – С. 257-262. – EDN WWHNTNG.
2. Бектурова, А. А. “Categorical Features Of Concepts Zhurok And Heart In Kyrgyz And English Language Pictures Of The World” [Текст]: А. А. Бектурова // Bulletin of Science and Practice, 2022.
3. Бектурова, А. А. Корпусный анализ концепта верблюдов в кыргызской лингвокультуре. [Текст]: А. А. Бектурова, Байгобылова Г. А. // Бюллетень науки и практики. 2023. – Т. 9. №11. – С. 509-518.
4. Бектурова, А. А. Понятийные признаки концепта жүрөк/heart. [Текст]: А. А. Бектурова, Байгобылова Г. А. // Бюллетень науки и практики. 2023. – Т. 9. №12. – С. 461-473.
5. Бектурова, А. А. Некоторые элементы кыргызской национальной одежды белдемчи как воплощение этнокультурного кода. [Текст]: А. А. Бектурова, Байгобылова Г. А. // Бюллетень науки и практики. 2023. – Т. 9. №12. – С. 416-422
6. Бектурова, А. А. Cultural Parallels and Unique Features of Native Americans and Kyrgyz People: A Comparative Analysis. [Текст]: А. А. Бектурова // Бюллетень науки и практики. 2024. – Т. 10. №5. – С. 718-724.

11. Диссертациянын КР УАКтын «Окумуштуулук даражаларды ыйгаруу тартиби жөнүндөгү Жобосунун» талаптарына ылайык келиши.

Алишова Изат Култаевнанын 10.02.20 – тектештирме тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган «Тектеш эмес тилдердеги тууганчылык терминдердин өзгөчөлүктөрү (кыргыз жана англис тилдеринин материалдарында)» деген темада жазылган диссертациялык иши Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын докторлук (кандидаттык) диссертацияларга койгон талаптарына толук жооп берет.

Диссертациялык иш Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты)

окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 10.24.699 диссертациялык кеңешке 10.02.20 – тектештирме тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча коргоого кабыл алууга сунушталат.

Эксперттик комиссиянын мүчөсү,
филология илимдеринин кандидаты,
доценттин милдетин аткаруучу,
Кыргыз-Казак университетинин
Лингвистика жана педагогика
Билим беруу программаларынын башчысы



Б.Б.Нарматова

Уярматованын коюк тастыктаймын

ЖЖ Улуу кадрлар бөлүмү башчысы

Абдумароф З.А. АИД

17.02.2025



И. АРАБАЕВ атындагы КЫРГЫЗ МАЙЛЕКЕТ ТИЛ УНИВЕРСИТЕТИ
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. АРАБАЕВА

КОЛ ТАМГАСЫН ТАСТЫКТАЙМЫН
ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ

07 сенен 0 11